

«Бекитилди»

Медициналык колледждин

Директору м.и.к., доц. З.С.Арынов



«Макулдашылды»

Медициналык колледждин

илимий иштер жана Эл

аралык байланыштар боюнча

жооптуу б.и.к доц.Б.Морунбаева



**Ош МУнун медициналык колледжинин медайым ишинин негиздери циклынын 2023-2024-окуу жылы үчүн уюштурулган кружоктун графиги:**

| №               | Кружоктун аталышы  | Жоопту          | Курсу | Куну, айы, аптасы, отуу убактысы     | Отулуучу каана | Окутуунун натыйжасы                                              |
|-----------------|--------------------|-----------------|-------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Сентябрь</b> |                    |                 |       |                                      |                |                                                                  |
| 1               | Болочок медайымдар | Раимжанова Г.М. | 1     | 1- жума<br>1- күн<br>15.20-<br>16.20 | 218            | Кан басым оорусу боюнча түшүнүк алышат.                          |
| 2               | Дени сак адам      | Раимжанова Г.М. | 3     | 2- жума<br>4- күн<br>15.20-<br>16.20 | 218            | Дени сак жашоого үйрөнүшөт.                                      |
| 3               | Болочок медайымдар | Раимжанова Г.М. | 1     | 3- жума<br>1- күн<br>15.20-<br>16.20 | 218            | Медицина кызматкерлеринин оорудан сактануу эрежалерин үйрөнүшөт. |
| 4               | Дени сак адам      | Раимжанова Г.М. | 3     | 4- жума<br>4- күн<br>15.20-<br>16.20 | 218            | Нормадагы канн басымды билишет.                                  |
| <b>Октябрь</b>  |                    |                 |       |                                      |                |                                                                  |
| 1               | Болочок медайымдар | Раимжанова Г.М. | 1     | 1- жума<br>1- күн<br>15.20-<br>16.20 | 218            | Жалпы анализге какырыкты топтоону үйрөнүшөт.                     |
| 2               | Дени сак адам      | Раимжанова Г.М. | 3     | 2- жума<br>4- күн<br>15.20-<br>16.20 | 218            | Кыргызстандагы Демографиялык кырдаал.                            |

|                |                           |                    |   |                                      |     |                                                                   |
|----------------|---------------------------|--------------------|---|--------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 3              | Болочок<br>медайымда<br>Р | Раимжанова<br>Г.М. | 1 | 3- жума<br>1- кун<br>15.20-<br>16.20 | 218 | Атипичный клеткага<br>какырыкты топтоону<br>үйрөнүшөт.            |
| 4              | Дени сак<br>адам          | Раимжанова<br>Г.М. | 3 | 4- жума<br>4- кун<br>15.20-<br>16.20 | 218 | Демонстрация белемге<br>жалпы тушуурук.                           |
| <b>Ноябрь</b>  |                           |                    |   |                                      |     |                                                                   |
| 1              | Өмүр<br>сакчылары         | Раимжанова<br>Г.М. | 1 | 1- жума<br>1- кун<br>15.20-<br>16.20 | 218 | Бактериологиялык<br>анализге какырыкты<br>топтоону үйрөнүшөт.     |
| 2              | Дени сак<br>адам          | Раимжанова<br>Г.М. | 3 | 2- жума<br>4- кун<br>15.20-<br>16.20 | 218 | Адамдын<br>физиологиялык<br>орчуусун<br>корекциялоо.              |
| 3              | Өмүр<br>сакчылары         | Раимжанова<br>Г.М. | 1 | 3- жума<br>1- кун<br>15.20-<br>16.20 | 218 | Туберкулезге<br>какырыкты топтоону<br>үйрөнүшөт.                  |
| 4              | Дени сак<br>адам          | Раимжанова<br>Г.М. | 3 | 4- жума<br>4- кун<br>15.20-<br>16.20 | 218 | Адамдын<br>физиологиялык<br>орчуусун<br>калыптандыруу.            |
| <b>Декабрь</b> |                           |                    |   |                                      |     |                                                                   |
| 1              | Өмүр<br>сакчылары         | Раимжанова<br>Г.М. | 1 | 1- жума<br>1- кун<br>15.20-<br>16.20 | 218 | СПИД жана ВИЧ                                                     |
| 2              | Дени сак<br>адам          | Раимжанова         | 3 | 2- жума<br>4- кун<br>15.20-<br>16.20 | 218 | Уй булоо мучолоун<br>жугуштуу оорудан<br>сакташат.                |
| 3              | Өмүр<br>сакчылары         | Раимжанова<br>Г.М. | 1 | 3- жума<br>1- кун<br>15.20-<br>16.20 | 218 | ВИЧ ген коргону                                                   |
| 4              | Дени сак<br>адам          | Раимжанова<br>Г.М. | 3 | 4- жума<br>4- кун<br>15.20-<br>16.20 | 218 | Уй булоону туура<br>пландаштыруу.                                 |
| <b>Февраль</b> |                           |                    |   |                                      |     |                                                                   |
| 1              | Өмүр<br>сакчылары         | Раимжанова<br>Г.М. | 1 | 1- жума<br>1- кун<br>15.20-<br>16.20 | 218 | Кант диабети<br>оорусун аддын<br>алууга комок корсото<br>алынат.  |
| 2              | Дени сак<br>адам          | Раимжанова<br>Г.М. | 3 | 2- жума<br>4- кун<br>15.20-<br>16.20 | 218 | Жаш балдарды кант<br>диабетинен аддын<br>алуу иштеин<br>жургузот. |
| 3              | Өмүр<br>сакчылары         | Раимжанова<br>Г.М. | 1 | 3- жума<br>1- кун<br>15.20-          | 218 | Эмдөө аткарыдуучу<br>кабинетти жана<br>вакцинаны                  |



|   |               |                 |   |                                      |     |                                     |
|---|---------------|-----------------|---|--------------------------------------|-----|-------------------------------------|
|   |               |                 |   | 16.20                                |     | даярдоону үйрөнүшөт.                |
| 4 | Дени сак адам | Раимжанова Г.М. | 3 | 4- жума<br>4- кун<br>15.20-<br>16.20 | 218 | Диабет болбоо учун тура тамактануу. |

**Март**

|   |                |                 |   |                                      |     |                                                            |
|---|----------------|-----------------|---|--------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|
| 1 | Өмүр сакчылары | Раимжанова Г.М. | 1 | 1- жума<br>1- кун<br>15.20-<br>16.20 | 218 | Гепатит кандай оору экенин билишет.                        |
| 2 | Дени сак адам  | Раимжанова      | 3 | 2- жума<br>4- кун<br>15.20-<br>16.20 | 218 | Уй булоодогу психологиялык жуктомдор .                     |
| 3 | Өмүр сакчылары | Раимжанова Г.М. | 1 | 3- жума<br>1- кун<br>15.20-<br>16.20 | 218 | Гепатит оорусу менен ооруган бейтаптарды кароону үйрөнүшөт |
| 4 | Дени сак адам  | Раимжанова Г.М. | 3 | 4- жума<br>4- кун<br>15.20-<br>16.20 | 218 | Уй булоодогу зордук зомбулуктун алдын алуу.                |

**Апрель**

|   |                |                 |   |                                      |     |                                       |
|---|----------------|-----------------|---|--------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| 1 | Өмүр сакчылары | Раимжанова Г.М. | 1 | 1- жума<br>1- кун<br>15.20-<br>16.20 | 218 | Дени сак жашоо, дени сак улут         |
| 2 | Дени сак адам  | Раимжанова Г.М. | 3 | 2- жума<br>4- кун<br>15.20-<br>16.20 | 218 | Туура тамактануу                      |
| 3 | Өмүр сакчылары | Раимжанова Г.М. | 1 | 3- жума<br>1- кун<br>15.20-<br>16.20 | 218 | Ар бир адам кыймыл да болу керек      |
| 4 | Дени сак адам  | Раимжанова Г.М. | 3 | 4- жума<br>4- кун<br>15.20-<br>16.20 | 218 | Адам организимине керектуу витаминдер |

**Май**

|   |                    |                 |   |                                      |     |                                               |
|---|--------------------|-----------------|---|--------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|
| 1 | Болочок медайымдар | Раимжанова Г.М. | 1 | 1- жума<br>1- кун<br>15.20-<br>16.20 | 218 | №76- буйрук менен иштөөнү үйрөнүшөт.          |
| 2 | Дени сак адам      | Раимжанова Г.М. | 3 | 2- жума<br>4- кун<br>15.20-<br>16.20 | 218 | Дени сак адам анын чойросу .                  |
| 3 | Өмүр сакчылары     | Раимжанова Г.М. | 1 | 3- жума<br>1- кун<br>15.20-16.20     | 218 | Сергек жашоонун принцибин билишет.            |
| 4 | Дени сак адам      | Раимжанова Г.М. | 3 | 4- жума<br>4- кун<br>15.20-16.20     | 218 | Туура тамактануу Диета жонундо маалымат алуу. |